

КЫРГЫЗ ТИЛИ

(окутуу орус, өзбек, тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

8-класс

№5 вариант

№ 1. Мезгил менен байланышкан катыштык сын атоочту белгилениз.

- а) кечки суук, түшкү ысык
в) айылдык жигит, чүйлүк кыз
- б) темир дарбаза, жыгач күрөк
г) эне мээрим, атанын ачуусу

№ 2. Чамалама сан атоочтордун тизмегин белгилениз.

- а) төртөө, сегиз миң
в) беш-алты, он чакты
- б) бештен бир, бешөө
г) эки жүз кырк төрт

№ 3. Мезгил тактооч катышкан сөз айкашын белгилениз.

- а) ар дайым ойлойм
в) болушунча ала кел
- б) аста кирип келди
г) ылдам келе жатат

№ 4. Шилтеме ат атооч сөздү белгилениз.

- а) сен, сиздер, силер
в) кайсы? кана? канча?
- б) ошол, ушул, тиги
г) өзүң, өзү, өзүлөрү

№ 5. Сан атооч катышкан сүйлөмдү белгилениз.

- а) Бакай менен Каныкей эки баланы корголошту.
б) Хан жигитин калтырып, кайра келет.
в) Сен бош болсоң, атаңа жардамдашчы.
г) Ишенимдүү жакын адамың болсо кандай ыракат.

№ 6. Антоним тактоочторду белгилениз.

- а) өйдө-төмөн, аздыр-көптүр
в) өйдө-жогору, бүгүн-эртен
- б) айлап-жылдап, анда-мында
г) жайды-жайлай, ылдам-эрте

№ 7. Келер чактагы этиш сөздү белгилениз.

- а) алганмын, келгенмүн, айткамдын
б) ыйлап жатат, сойлоп жатат, сүзүп баратат
в) ойногонмун, ыйлаганмын, чуркаганмын
г) алмакмын, чуркаймын, күтөмүн

№ 8. Бир өңчөй баяндооч катышкан сүйлөмдү белгилениз.

- а) Сен окууну да, жумушту да унутпа.
б) Келүү, кетүү үчүн убакыт керек да.
в) Жазууда да, которууда да эсептелет.
г) Булардын баарын окудум, жаттадым.

№ 9. Сүйлөмдү толуктаңыз.

Бүгүн Омор мектепке келген _____, ошондуктан үй тапшырмасын _____.

- а) бар, билет
б) болду, билип
в) жок, билбейт
г) соң, билбейт

№ 10. Чейин, дейре жандоочтору кайсы жөндөмө мүчөсүн талап кылат?

- а) чыгыш
б) табыш
в) илик
г) барыш

Тесттин аягы!

Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча тесттерди баалоо критерийлери

Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча 5-8-класстар үчүн түзүлгөн тесттин негизги милдети окуучулардын аралыктан өздөштүргөн билимин жана учурдагы жетишкендиктерин баалоо болуп саналат.

1. 5-8-класстын окуучулары үчүн түзүлгөн тест – *“берилген 4 варианттын ичинен 1 гана туура жоопту тандоо”* форматындагы 10 тапшырмадан турат.
2. Тест орто кыйындыктагы тапшырмаларды камтыйт.
3. Ар бир туура аткарылган тапшырма 1 балл менен бааланат.
4. Жалпы тестке максималдуу 10 балл берилет.
5. **Бардыгы: 10 тест тапшырма – 10 балл.**
6. Алган баллдарды 5 баллдык тутумга которуу шкаласы төмөндөгүдөй :

	Балл	Баа
	3 баллдан аз	"2"
	4-5 балл	"3"
	6-7 балл	"4"
	8-10 балл	"5"